

2026-ЖЫЛДЫН 30-ИЮНУНА (кошун) КАРАТА КАРЖЫЛЫК АБАЛ БОЮНЧА ОТЧЕТ

(КР сомунун миндик чени менен)

АКТИВДЕР	2026 ж. 30-июнуна (ФОЭСке ылайык)	2025 ж. 30-июнуна (ФОЭСке ылайык)	2025 ж. 31 декабрына (ФОЭСке ылайык)
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	1 748 415	2 113 958	3 986 219
Банктардагы каражаттар	990 904	810 035	832 161
Кардарларга берилген насыялар	12 260 331	8 276 667	9 925 623
Насыялар боюнча келип чыгуусу мүмкүн болгон жоготуулар үчүн резерв	(576 459)	(288 955)	(381 081)
Нетто-кардарларга берилген насыялар	11 683 872	7 987 712	9 544 542
Баалуу кагаздарга инвестициялар	999 633	259 271	328 409
Киреше же чыгым аркылуу бааланган финансылык инструменттер	-	61 176	-
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	1 498 826	1 510 668	1 556 440
Колдонуу укугу формасындагы активдери	72 610	55 841	88 022
Сатууга багытталган активдер	4 058	2 956	5 526
Башка активдер	293 966	292 745	492 732
БАРДЫК АКТИВДЕР	17 292 284	13 094 362	16 834 051
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР:			
Кардарлардын каражаттары	12 092 894	9 245 788	11 365 218
Банктардын жана финансылык уюмдардын каражаттары	162 665	194 928	130 637
Тартылып келинген башка каражаттар	1 481 038	836 999	1 595 597
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	-	75 057	75 039
Субординацияланган облигациялар	207 600	-	-
Ижара милдеттенмелери	78 457	60 595	92 329
Киреше же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык милдеттенмелер	-	61 550	-
Кийинкиге калтырылган киреше боюнча милдеттенме	45 617	36 958	34 180
Башка милдеттенмелер	802 222	442 992	1 223 477
	14 870 493	10 954 867	14 516 477
КАПИТАЛ:			
Уставдык капитал	2 120 414	2 120 414	2 120 414
Кошумча төлөнгөн капитал	65 000	-	60 000
Бөлүштүрүлбөгөн пайда /(Жабылбаган чыгаша)	236 377	19 081	137 160
	2 421 791	2 139 495	2 317 574
	17 292 284	13 094 362	16 834 051

КАПИТАЛ ЖАНА АКТИВДЕРДІН МІЛДЕТТЕР БАРДЫГЫ БОЛУП

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы эсепчи

Омуралиев Т.Э.

Кемел кызы А.

2025-жылдын 30-июнуна карата кошумат үчүн:

Улуттук банктын стандарттары боюнча кардарларга берилген кредиттер боюнча мүмкүн болуучу жоготуулар үчүн резерв- (607 256) миң сом.
Улуттук банктын стандарттарына ылайык банктардагы каражаттар боюнча мүмкүн болуучу жоготууларга резерв- (1 472) миң сом.

Улуттук банктын стандарттарына ылайык кредиттерден башка активдер боюнча мүмкүн болуучу жоготуулар үчүн резерв- (28 738) миң сом.
Улуттук банктын стандарттарына ылайык шарттуу милдеттенмелер боюнча мүмкүн болуучу жоготуулар үчүн резерв - (7 233) миң сом.

* Каржылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары боюнча резервдер

* ЭФОС (IFRS) боюнча резервдер

"ДОС-КРЕДОБАНК" ААК
Бишкек ш. Чүй 92 көч. 6-кабат

2026-ЖЫЛДЫН 30-ИЮНУНА (кошун) ЖЫЙЫНТЫКТАЛУУЧУ
КИРЕШЕЛЕРДИН ЖЫЙЫНДЫСЫНЫН 6 АЙЛЫК ОТЧЕТУ

(КР сомунун миндик чени менен)

Пайыздык кирешелер
Пайыздык чыгашалар

2026-жылдын 30-июнуна жыйынтыкталуучу 6 айга (ФОЭСке ылайык)	2025-жылдын 30-июнуна жыйынтыкталуучу у 6 айга (ФОЭСке ылайык)
1 436 693	905 819
(622 837)	(436 962)

ҮСТӨК ПАЙЫЗ ЭСЕПТЕЛҮҮЧҮ АКТИВДЕРДИН БААСЫ ТҮШКӨН ЖАГДАЙ
ҮЧҮН РЕЗЕРВДЕР ТҮЗҮЛГӨНГӨ ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ

Үстөк пайыздар эсептелүүчү активдердин баасы түшкөн учурлар үчүн
резервдерди калыбына келтирүү/(түзүү)

ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ

Комиссиялык кирешелер

Комиссиялык чыгашалар

Своп операцияларынан таза киреше

Чет элдик валюталарда жүргүзүлгөн операциялар боюнча таза киреше

Баасы түшкөн учурлар үчүн резервдерди калыбына келтирүү/(түзүү)

Башка кирешелер

ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС ТАЗА КИРЕШЕЛЕР

Операциялык чыгымдар

САЛЫК АЛЫНГАНГА ЧЕЙИНКИ КИРЕШЕ/(ЧЫГАША)

Киреше салыгы

ЖЫЛДЫК ПАЙДА/(ЖОГОТУУ)

Башка жалпы кирешелер:

Долбоордук-сметалык документация аркылуу турукташкан баанын негизинде
бааланган баалуу кагаздардын турукташкан баасынын өзгөрүүсү

Долбоордук-сметалык документация аркылуу турукташкан баанын негизинде
бааланган баалуу кагаздардан түшкөн киреше/чыгаша

ЖАЛПЫ КИРЕШЕНИН БААРДЫГЫ

813 856	468 857
(195 276)	(29 543)
618 580	439 314
320 928	211 345
(358 735)	(140 685)
-	98
362 772	409 752
(1 368)	11 514
9 420	15 396
333 017	507 420
(828 583)	(832 262)
123 014	114 472
(23 796)	(24 855)
99 218	89 617
-	-
-	-
-	-
99 218	89 617

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы эсепчи



Омуралиев Т.Э.

Кемел кызы А.

* Каржылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары боюнча резервдер
2025-жылдын 30-июнуна карата маалымат үчүн:
Улуттук банктын стандарттары боюнча жалпы кирешенин баардыгы

77 217

45 301

(КР сомунун миндик чени менен)

Башкарма.

Башкы эсе

Омуралиев Т.Э.

Кемел кызы А.

**2026-ЖЫЛДЫН 30 ИЮНУНА (КОШКОНДО) КАРАТА МЕНЧИК КАПИТАЛДАГЫ ӨЗГӨРҮҮЛӨР
ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ**

(КР сомунун миндик чени менен)

	Уставдык капитал	Дополнительный капитал/ Кошумча капитал	Бөлүштүрүлбөгөн пайда	Всего капитал/ Бардык капитал
2024-жылдын 31-декабрына сальдо	1 585 698	-	464 179	2 049 877
Жалпы киреше:				
Жылдык пайда			207 697	207 697
Жыйынтыкталган жалпы киреше	-	-	207 697	207 697
Жеке менчик ээлери менен операциялар:				-
Жарыяланган дивиденддер				-
Акцияларды чыгаруу	534 716			534 716
Бөлүштүрүлбөгөн кирешени уставдык капиталга которуу			(534 716)	(534 716)
Кошумча төлөнүүчү капиталды көбөйтүү		60 000		60 000
Жеке менчик ээлери менен операциялардын бардыгы	534 716	60 000	(534 716)	60 000
2025-жылдын 31-декабрына сальдо	2 120 414	60 000	137 160	2 317 574
Жалпы киреше:				-
Жылдык пайда			99 218	99 218
Жыйынтыкталган жалпы киреше	-	-	99 218	99 218
Жеке менчик ээлери менен операциялар:				-
Жарыяланган дивиденддер				-
Уставдык капиталды көбөйтүү	-			-
Бөлүнбөгөн пайданы уставдык капиталга которуу				-
Кошумча төлөнүүчү капиталды көбөйтүү	-	5 000	-	5 000
Жеке менчик ээлери менен операциялардын бардыгы	-	5 000	-	5 000
2026-жылдын 30-июнуна сальдо	2 120 414	65 000	236 377	2 421 791

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы эсепчи



Омуралиев Т.Э.

Кемел кызы А.

ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК"

Бишкек ш. Чүй көч. 92, 6-кабат

**2026-ЖЫЛДЫН 30-ИЮНУНА КАРАТА (кошкондо) ЭКОНОМИКАЛЫК НОРМАТИВДЕРДИ САКТОО
ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ**

Экономикалык нормативдин аталыштары	Нормативдин белгиленген мааниси	Нормативдин факт жүзүндөгү мааниси
Банк менен байланышы жок бир зайымчыга (карыз алуучуга) тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.1)	20 пайыздан ашпаган	1,6%
Банк менен байланыштагы бир зайымчыга тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.2)	20 пайыздан ашпаган	2,1%
Банк менен байланышы жок, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.3)	30 пайыздан ашпаган	7,4%
Банк менен байланышы бар, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.4)	20 пайыздан ашпаган	0,0%
Кошунду капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.1)	12 пайыздан кем эмес	14,6%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.2)	7,5 пайыздан кем эмес	12,7%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.3)	6 пайыздан кем эмес	12,3%
Лeverаждын коэффициент (К 2.4)	6 пайыздан кем эмес	10,3%
Банктын өтүмдүүлүгүнүн нормативи (К 3)	45 пайыздан кем эмес	57,8%
Бардык валюталар боюнча узак валюталык маалыматтардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.1)	20 пайыздан кем эмес	-
Бардык валюталар боюнча кыска валюталык позициялардын кошунду чондугунун маалыматтары боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.2)	20 пайыздан ашпаган	-
Банктын капитанынын кошумча запасы ("буфер капиталынын" көрсөткүчү)	18 пайыздан кем эмес	17,0%
Баалуу металлдардагы узак ачык позициялардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.5)	20 пайыздан жогору эмес	-
Баалуу металлдардагы кыска ачык позициялардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.6)	20 пайыздан жогору эмес	-

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы эсепчи



[Handwritten signature]

Омуралиев Т.Э.

[Handwritten signature]

Кемел кызы А.

"Дос-Кредобанк" ААКнун 2026-жыл, 30 - июнуна (кошкондо) карата каржылык отчеттуулугуна кошумча маалымат. №-2 тиркеме

Отчеттук чейрек ичинде банк тарабынан чыгарылган бардык баалуу кагаздар боюнча маалымат	Банк КГО202085815 Банк тарабынан чыгарылган, номиналдык нарм 1 000 сом болгон 200 000 даана субординацияланган облигацияларды жайгаштырган.
Банктын бардык ири акционерлердин жана акциялардын контролдук пакети бар акционерлердин тизмеси жана алардын банк акцияларынын санындагы үлүштөрү	№2- тиркеме
Акционерлердин жалпы чогулушун кошкондо, банктын башкаруу органдарынын курамына кирген адамдардын тизмесине өткөртүүдөр	Болгон эмес
Банктын шайлануучу башкаруу органдарына кирген жактардын банктын, ошондой эле анын туунду жана коти каранды жактарынын капиталына катышуусунун өлчөмүн өткөртүү	Болгон эмес
Акциялардын (үлүштөрдүн) 5 жана андан ашык пайызынын үзлөрүнүн тизмесинин өзгөрүшү, ошондой эле акциялардын (үлүштөрдүн) 5 жана андан көп пайызынын үзлөрүнүн үзлөрүнүн өзгөрүшү	№2- тиркеме
Банк уставдык капиталынын 20 жана андан ашык пайызына ээ болгон юридикалык жактардын тизмесине өткөртүүдөрдү кыргызуу	Болгон эмес
Анын добуш берүүчү акцияларынын (акцияларынын, акцияларынын) 5 пайыздан ашыгына ээ болгон банктын регистринде пайда болуш	№2- тиркеме
Өзгөчө же мүдөөнүн наркы бүтүм жасалган датага карата банктын акцияларынын 10 жана андан көп пайызын түзгөн банктын бир жолку операциялары	Болгон эмес
Банктын активдеринин наркынын 10 пайыздан ашык бир жолку кобейтушүнө же төмөндөшүнө алып келген фактылар	Болгон эмес
Банктын таза кирешесинин же таза чыгымынын 10 пайыздан ашык бир жолку өсүшүнө алып келген фактылар	Болгон эмес
Банктын, анын туунду жана коти каранды компанияларын кайра уюштуруу	Болгон эмес
Банктын баалуу кагаздар боюнча чегерилген жана (же) төлөнгөн (төлөнгөн) киреше	КСГО201085816 чыгарылып номери жашыл облигациялар боюнча он экинчи пайыздык мезгил үчүн киреше чегерилген жана төлөнгөн; Субординацияланган облигациялар боюнча биринчи пайыздык мезгил үчүн киреше чегерилген жана төлөнгөн, эмиссия номери КГО202085815;
Акционерлердин жалпы чогулуштарынын чечимдери	Болгон эмес
Банктын баалуу кагаздарды сатып алуу	Банк номиналы 1 000 сомду түзгөн 74 343 жашыл облигацияны сатып алган.
Баалуу кагаздар рыногун жонго салуу боюнча мыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечимдик укуктук актыларында каралган башка окуялар (фактылар)	Болгон эмес

Финансылык отчетко №2 тиркеме

Банктын башкаруу органдарынын чечимине олуттуу таасир тийгизген (кыйыр жана түз) тараптардын тизмеси:

Фирмалык толук аталышы: «Дос-Кредобанк» Ачык Акционердик Коому
Кыскартылган фирмалык аталышы: «Дос-Кредобанк» ААК
Регистрациялык номери: 720001 Бишкек ш. Чүй пр 92, 6-кабат
Почтадык дарек:

№, п/п	5 жана андан көп пайыз(%) АКЦИЯГА ээ болгон банктын акционерлери (катышуучулары)	Банктын акционерге (катышуучуга) тиешелүү акциялары (үлүштү) (Добуш берүүчү акциялардын (үлүштөрдүн) жалпы санынан пайызы)	Банктын башкаруу органдарынын чечимдерине кыйыр түрдө (үчүнчү жактар аркылуу) олуттуу таасир берүүчү тараптар	Банктын башкаруу органдарынын чечимдерине кыйыр түрдө (үчүнчү жактар аркылуу) олуттуу таасир берүүчү тараптар менен акционерлердин (катышуучулардын) ортосундагы алака
1	Юридикалык жактардын толук жана кыскартылган фирмалык аталышы жана көрсөтүлгөн юридикалык жана фактылык дарегин/ Физикалык тараптын граждандуулугу көрсөтүлгөн аты-жөнү			
2		3	4	5
3	«Дос-Кредобанк» ААКнун	51.08%	-	-
4	«Дос-Кредобанк» ААКнун	21.01%	-	-
5	«Дос-Кредобанк» ААКнун	6.00%	-	-
6	«Дос-Кредобанк» ААКнун	5.00%	-	-

Омуралеев Т.Э.

Кемел кызы А.

«Дос-Кредобанк» ААКнун башкы офистен төмөндөгү дарек боюнча

«Дос-Кредобанк» ААКнун башкы офистен төмөндөгү дарек боюнча

